

• Куттуктоо

# Мезгил чакырыктары чоң милдеттерди жүктөйт

Кыргыз Республикасынын Президентинин Алмазбек Атамбаев өлкөбүздүн илимпоздорун жана илим тармагындагы ишмерлерин кесиптик майрамы – Илим күнү менен куттуктады.



«Кандай гана өлкөнүн болбосун социалдык-экономикалык өнүгүшүн тездөөнүн эң орчундуу бөлүгү болуп эсептелген адам капиталын түзүүдө илим өзгөчө мааниге ээ.

Кыргызстандын шартында бардык илимий күчтөрдү артыкчылыктуу багыттарга топтоо зарыл. Илимдин натыйжалуулугун жогорулатуунун заманбап механизмдерин ишке киргизип, илимий чөйрөдө атаандаштык кырдаалды түзүү керек. Изилдөөлөргө материалдык жактан өбөлгө түзүүнүн ийкемдүү формаларын киргизүү абзел. Илимпоздордун коомубуздагы

аброюн арттыруу саясатын так жүргүзүп, илимге жаш, таланттуу күчтөрдүн келиши үчүн шарт түзүү, илимдин өндүрүш менен байланыштын чыңдоо – биздин максатыбыз.

Биз жаны бийликтерге жана эл аралык деңгээлдеги илимий жетишкендиктерге умтулуп, дүйнөлүк илим-билим системасына интеграцияланышыбыз керек. Азыр биздин экономикабыз тушутуп жаткан атаандаштыктын глобалдык чакырыктары биринчи кезекте өлкөбүздүн илимий потенциалынын алдына чоң жана кечиктирилбес милдеттерди коюуда. Кыргызстандын илимпоздору муундар ортосундагы байланышты жана илимий салттарды улантып, өздөрүнүн бардык чыгармачылык дараметин өлкөбүздүн жана элибиздин кызыкчылыктарына кызмат кылууга жумшайт деп ишенем», – деп айтылган куттуктоодо.

• Жардам

# Сержанттын эргиеи унутулбайт

Кыргыз Республикасынын Президентинин Алмазбек Атамбаев кызматтык милдетин аткарып жатып, сууга чөгүп бара жаткан аялды сактап калам деп курман болгон милициянын кайгуул-күзөт кызматынын кенже сержанты Абдрахманов Тынчтык Карышчаковичтин үй-бүлөсүнө 100 000 сом бөлдү. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Президентинин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү билдирди.



драхмановдун үй-бүлөсүнө тапшырылды.

Президенттин социалдык коргоо жана колдоо фондунан бөлүнгөн каражаттар Тынчтык Аб-

драхмановдун үй-бүлөсүнө тапшырылды. Ички иштер министрлигинен маалымдалгандай, 2015-жылдын 8-ноябрында Чүй облусунун Токмок шаардык ички иштер бөлүмүнө

шаардын түндүк бөлүгүндөгү каналда аял агып баратат деген кабар түшкөн. Ал жерге дароо Токмок шаардык ИИБнын ыкчам-иликтөө тобу жана тез жардам кызматы жөнөтүлгөн.

Ыкчам топтун курамында чогуу келген милициянын кенже сержанты Тынчтык Абдрахманов чогуп бара жаткан аялды сактап калыш үчүн сууга секирип түшкөн. Тилекке каршы ал суудан сүзүп чыга албай калган.

Тынчтык Абдрахманов 26 жашта эле, артында эки баласы калды.

• Өкмөттө

# Жусуп Баласагындын 1000 жылдыгына даярдык

Өкмөттүн жыйынында 2016-жылы өтө турган улуу ойчул, илимпоз, акын жана Карахандар каганатынын көрүнүктүү мамлекеттик ишмери Жусуп Баласагындын 1000 жылдык мааракесин өткөрүү боюнча иш-чаралардын планынын долбоору талкууланды.

Талкууга мааракени уюштуруу комитетинин мүчөлөрү, окумуштуу илимпоздор катышты. Анда Жусуп Баласагындын 1000 жылдыгынын урма-

тына маданий иш чаралардан тарта санитардык тазалыкка чейин талкууланып, келген меймандарга дагы бир ирет Кыргызстан ажайып бир мамлекет экенин даңазалоо башкы милдет экени айтылды. Долбоордун экинчи талкуусуна чейин каржы маселеси дыкат эсептелип, финансы министрлигине жөнөтүлмөй болду.

Азамат ДҮЙШӨНБАЙ уулу, “Кыргыз Туусу”

• КТМУну түптөгөн инсан

# Карыбек Молдобаевге арналган иш-чаралар

Эртең Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин негиздөөчүсү, маркум профессор Карыбек Молдобаевди эскерүү иш-чаралары өтөт. Эскерүүнүн алкагында КТМУнун башкы имаратында профессор К.Молдобаевдин мемориалдык тактасынын, ошуну жайдын Ч.Айтматов атындагы студенттик шаарчасында анын атындагы дарскананын ачылыш аземдери жана ушул эле студенттик шаарчада профессордун «Мезгил жана өзүм тууралуу ой жүгүртүүлөр» аттуу китебинин бет ачары өткөрүлмөкчү.



Кечеде К.Молдобаев тууралуу документалдуу тасма да көрсөтүлүп, КТМУнун ректору Себахаттин Балжы, КТМУнун биринчи проректору Асылбек Кулмыраев, экс-президент Роза Отунбаева ж.б. инсандар эскерүү сөздөрү менен чыгып сүйлөшмөкчү. Ал эми профессор К.Молдобаев атындагы фонд тарабынан студенттерге ыйгарылган стипендияларды анын үй-бүлөсүнүн атынан Айбек Жангазиев тапшырат.

Айзат ТАЛАСБАЕВА



Жайыл РУСЛАНОВ, “Кыргыз Туусу”

...долуланган доллары



Бишкек шаарындагы акча алмаштыруучу жайларда доллардын баасы 72 сомдон ашып, кыргыздын акчасы кыйын абалда турат. Эске салсак, үч ай мурун эле бир доллар азыркыдан он сомго арзан эле.

Албетте, чет элдик валютата карата

сомдун арзандашы, дүйнөлүк каатчылыкка көз каранды. Бирок ушундай абал уланып кете берсе, жаңы эле кадамдын шилтей баштаган ЕАЭБ өлкөлөрүнө зыянын тийгизбей койбойт. Андан жалгыз акча алмаштыруучу жайлар гана пайда көрбөсө, карапайым калк менен ишкерлер катуу жабыркап калары бышык. Алсак, 2014-жылдын жыйынтыгы боюнча акча алмаштыруучу жайлардын соода жүгүртүүсү 97 млрд. сомду түзүп, ага карабастан өлкө бюджетине кошкон салымы 24,4 млн. сом гана болгон. Андыктан ал жактагы көмүскө аракеттерди да ачыкка чыгаруу заман талабы.

...сүйүнүчтүү кабары

Быйыл өлкө боюнча 71 мектептин курулушун бүткөрүү пландалып, азыркыга чейин анын 57си пайдаланууга берилди. Дагы 14 мектептин курулушу кызуу жүрүп турган чак. Алардын тогузу ноябрь айынын соңунда, калганы декабрдын башында ачылат.

Бул тууралуу Архитектура, курулуш жана турак-жай коммуналдык чарба агенттиги кабарлоодо. Маалыматта айтылгандай, пайдаланууга берилген мектептер бардык зарыл шарттар: спортзал, ашкана, даараткана жана ысык суу менен камсыздалган. Ал эми КРнын Премьер-министри Тимур Сариев курулушка кеткен чыгымдарды ашыкча көрсөтүү фактысы катталып жатканын айтып, биринчи вице-премьер Аалы Карашевге комиссия түзүп текшерүү тапшырмасын берди.

...кесепеттүү көйгөйү

Борборубуздан кадам сайын май куюучу жайларды кезиктирүүгө болот. Бирок алардын туура эмес жерге жайгашкандыгынан да мурун, күйүүчү майларды кем күйгөн учурлары арбын экени айтылууда.



Алсак, он литр бензинден бир жарым литрге чейин шылып калган шылуулар чыкканына айрым унаа ээлери да күбө болгон. Алар бул боюнча тиешелүү мекемелерге да кайрылып көрүшкөн. Бирок саналуу гана май куюучу жайларга айып пул салынып, калгандары көнүп калган адатын улантышууда. Себеби, мыйзамга ылайык, бул жакты көзөмөлдөөчү органдар текшерсе тургандыктары тууралуу ээсине он күн мурун эскертиши керек. Ал эми мыйзамды бузгандар ошол он күн ичинде, баарын жай-жайына коюп “жакшынакай” болуп чыгары айдан-ачык. Ошондуктан, тиешелүү мыйзамга түзөтүү киргизүү маселесин ЖКнын депутаттары колго алса жакшы болор эле.

...оюндан от чыгарган окуясы

Ош облусунун Кара-Суу шаарында жашаган сегиз жаштагы Мухамедзахид Абидов оң бетинен 3-даражадагы күйүк алып, ооруканага түштү.

Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлагандай, кырсык балдардын бензин чачышып ойногондугунан улам келип чыккан. Анын кесепетинен Абидовдун оң жаагынын 14 пайызы күйгөн. Учурда аталган жабырлануучу ооруканада дарыланууда.

...маанилүү пикири



Муктаж болгондордун мамлекеттен жөлөкпүл алуу ишин жөнөкөйлөтүшү керек. Бул тууралуу парламент жыйынында депутат Айнуру Алтыбаева билдирди.

Баатыр энелер 1000 сомдук жөлөк пул алыш үчүн беш-алты ай документ чогултуп, уба-ра тартышат деген депутат айым: “Эмне себептен, көп база төрөп, аларды чоңойткон “Баатыр энинин” күбөлүгү көп нерсени чечпейт?” – деп суроо койду. Ошону менен катар майып адамдардын жыл сайын атайын комиссиядан өтүү убарасына да көңүл буруп, аны жеңилдетүү керектигин кошумчалады.